



**КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС»
УНИВЕРСИТЕТИ**
жана
**академик Т.Садыков атындагы КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СҮРӨТ
АКАДЕМИЯСЫ**
**ОРТОСУНДАГЫ ӨЗ АРА
КЫЗМАТТАШТЫК КЕЛИШИМИ**



МАКСАТ

1-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана академик Т.Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук сүрөт академиясы бул Келишимдин алкагында эки окуу жайдын ортосундагы өз ара кызматташуу жана тыгыз байланышты өркүндөтүү максатында таалим-тарбия жана билим берүү тармагында төмөндөгү чечимдерди кабыл алышты.

ТАРАПТАР

2-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана академик Т.Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук сүрөт академиясы бул келишимдин тараптары болуп саналат.

МАЗМУНУ

3-БЕРЕНЕ

Тараптар эки университеттин окутуучуларын, изденүүчүлөрүн, изилдөөчүлөрүн, студенттерди, магистранттарды жана аспиранттарды алмашуу боюнча иш жүргүзүшөт.

4-БЕРЕНЕ

Тараптар илимий жана чыгармачыл байланыштарды чыңдоо максатында орток изилдөө проблемаларын аныктоо менен бул проблемаларга багытталган долбоорлорду даярдап, ишке ашырышат.

5-БЕРЕНЕ

Тараптар өткөрө турган илимий жана маданий иш-чаралары (илимий-практикалык конференция, симпозиум, тегерек стол, семинар, студенттик чыгармачылык конкурстар, плэнер ж.б.у.с.) жөнүндө маалымат менен алмашып турушат жана бул өңдүү иш-чараларды биргелешип уюштурушат.

6-БЕРЕНЕ

Тараптар эл аралык байланыштар жана кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө бири-бирин маалымдашат жана бул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланууда бири-бирине көмөк көрсөтүшөт.

7-БЕРЕНЕ

Тараптар илимий монография, аналитикалык билдирүүлөр, периодикалык жана башка түрдүү басылмалар, электрондук булактар менен алмашып турушат.

A

8-БЕРЕҢЕ

Бул келишимдин алкагындагы программаны ишке ашыруу этаптарында Тараптар тарабынан ар бир программа үчүн өзүнчө келишимдер түзүлөт. Бул келишимдеги иш чаралар боюнча атайын программалар түзүлүп, аны ишке ашыруу максатында керектүү документтердин болушу зарыл.

9-БЕРЕҢЕ

Келишимдин алкагындагы иш-чаралардын аткарылышын көзөмөлдөгөн ар бир Тараптан жооптуу жетекчилер бекитилип, илимий-экономикалык талаптарга туура келиши зарыл. Долбоорго катышкан илимпоздордун илимий укугу чектелбестен, орток изилдөөлөрдүн жыйынтыгы эки тараптан тең биргелешип, адилеттүү жүргүзүлүшү керек.

10-БЕРЕҢЕ

Бул Келишим кыргыз жана түрк тилдеринде 2 (эки) нускада даярдалып, эки мекеменин жетекчилери тарабынан кол коюлган күндөн баштап өз күчүнө кирет. Тараптар бири-бирине 6 (алты) ай мурун жазуу жүзүндө билдирүү менен бул келишимди жокко чыгара алышат.

Келишимдин алкагында башталган иш-чараларга келишим күчүн жоготкон учурда деле бул иш-чаралар аягына чейин чыккыча жооптуулар жоопкерчилигин өз мойнуна алат.


ИШКЕ АШЫРУУ

11-БЕРЕҢЕ

Бул келишимдин аткарылышына Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин ректорлугу жана академик Т.Садыков атындагы Кыргыз Республикасынын улуттук сүрөт академиясынын ректорлугу жооптуу болуп саналат.


Күнү 24.09 / 2026

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин
атынан



Алпаслан Жейлан
Ректор

Академик Т.Садыков атындагы Кыргыз
Республикасынын улуттук сүрөт
академиясы
атынан



Усукеев А.У.
Ректордун м.а.



**KIRGIZISTAN-TÜRKİYE MANAS
ÜNİVERSİTESİ**
ile
**T. SADYKOV KIRGIZ CUMHURİYETİ
ULUSAL GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ
ARASINDAKİ AKADEMİK İSBİRLİĞİ
ANLAŞMASI**



**AMAÇ
MADDE 1**

Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve T. Sadykov Kırğız Cumhuriyeti Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi, bu Anlaşma kapsamında iki eğitim kurumu arasındaki karşılıklı iş birliğini ve yakın ilişkileri geliştirmek amacıyla, eğitim-öğretim ve yetiştirme alanlarında aşağıdaki kararları almışlardır:

**TARAFLAR
MADDE 2**

Bu Anlaşmanın Taraflarını Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile T. Sadykov Kırğız Cumhuriyeti Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi oluşturmaktadırlar.

MADDE 3

Taraflar iki üniversite arasında öğretim görevlisi, öğretim üyesi, araştırmacıları ve lisans/lisansüstü/doktora öğrencisi değişimi yaparlar.

MADDE 4

Taraflar akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma meselelerini belirleyerek bu meselelere yönelik projeleri geliştirir ve yürütürler.

MADDE 5

Taraflar, düzenleyecekleri bilimsel ve kültürel etkinlikler (bilimsel ve uygulamalı konferans, sempozyum, yuvarlak masa toplantısı, seminer, öğrenciler arasında yaratıcı yarışmalar, plein air vb.) hakkında bilgi alışverişinde bulunur ve bu tür etkinlikleri birlikte düzenlerler.

MADDE 6

Taraflar uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar.

MADDE 7

Taraflar bilimsel monografi, analitik bildiri, süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarından karşılıklı paylaşırlar.

A

MADDE 8

Bu Anlaşma ön gördüğü programları uygulama aşamalarında Taraflarca her bir program için ayrı anlaşmalar yapılır. Bu Anlaşmadaki faaliyetlerle ilgili özel programlar geliştirilir ve onları gerçekleştirmek üzere gerekli belgeler hazırlanması zorunludur.

MADDE 9

Bu Anlaşmada öngörülen faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini takip etmek üzere her iki Taraftan Sorumlu Temsilci seçilir ve bilimsel-ekonomi şartlara uyulması zorunludur. Projelere katılacak bilim adamlarının fikri mülkiyet hakları korunarak ortak bilimsel araştırmaların sonuçlarından her iki Taraf adaletli bir şekilde yararlanırlar.

MADDE 10

Bu Anlaşma, 2 (iki) nüsha halinde Kırgızca ve Türkçe düzenlenmiş olup, her iki üniversitenin yönetimince imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Taraflar biri birine en az 6 (altı) ay önce yazılı olarak bildirerek bu Anlaşma fesih edebilirler.

Bu Anlaşmanın sona erdirilmesi durumunda, başlamış ve devam etmekte olan programlar ve faaliyetlerin tamamlanmasından Tarafların yetkilileri sorumlu olacaklardır.

YÜRÜTME


MADDE 11

Bu Anlaşmanın uygulanmasından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü ile Akademisyen T. Sadykov Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi Rektörlüğü sorumludur.

Tarih: **24.01** / 2026

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

adına,




Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN

Rektör

**T. Sadykov Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güzel
Sanatlar Akademisi**

adına,



Prof. Dr. Aydarbek USUKEEV

Rektör